

Соода операцияларынын эрежелери

FOREX CLUB INTERNATIONAL LLC

МАЗМУНУ:

1. КИРИШҮҮ	3
2. МЫКТЫ ШАРТТАРДА АТКАРУУ ФАКТОРЛОРУ	3
3. CFD ҮЧҮН АТКАРУУ ИРЭЭТИ	6
4. CFD СООДАСЫНДА ЖЕТКИЛИКТҮҮ ОРДЕРЛЕРДИН ТҮРЛӨРҮ	7
5. БАЙЛАНЫШУУ ЫКМАЛАРЫ	8
6. СООДА ОПЕРАЦИЯЛАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮ ТАРТИБИ	9
7. ОРДЕРЛЕРДИ ЖАЙГАШТЫРУУ, ӨЗГӨРТҮҮ ЖАНА АТКАРУУ ТАРТИБИ	12
8. КАРДАРДЫН ЖАНА КОМПАНИЯНЫН ӨЗ АРА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРИН АНЫКТОО ТАРТИБИ	13
9. LIBERTEX СООДА ПЛАТФОРМАСЫНДА СООДА ОПЕРАЦИЯЛАРЫН АТКАРУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ	15
10. LIBERTEX СООДА ПЛАТФОРМАСЫНДА СООДА ОПЕРАЦИЯЛАРЫН АТКАРУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ ("LIBERTEX PORTFOLIO" ЭСЕП ТҮРҮ).....	19
11. METATRADER 4 СООДА ПЛАТФОРМАСЫНДА СООДА ОПЕРАЦИЯЛАРЫН АТКАРУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ	20
12. METATRADER 5 СООДА ПЛАТФОРМАСЫНДА СООДА ОПЕРАЦИЯЛАРЫН АТКАРУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ	23

1. КИРИШҮҮ

- 1.1. Бул Соода операцияларынын эрежелери ("Эрежелер") сизге FOREX CLUB INTERNATIONAL LLC Кардардык келишими (контекстке жараша "биз") менен берилет жана биздин кызматтар жана биз менен иштешүү тууралуу кеңири маалыматты камтыйт.
- 1.2. Кардардык келишимибиздин шарттарына макул болуу менен, сиз Кардардык келишимдин бөлүгүн түзгөн ушул Эрежелерге макул болосуз.
- 1.3. Компанияда Соода эсебин ачуу менен Кардар Ордерди жөнгө салынуучу рыноктун чегинен тышкары аткарыла турганына макул болот. Компания Кардардын Ордерлерин акциялар, товарлар, индекстер, валюта жуптары (форекс), металлдар жана криптовалюталар боюнча айырмачылык келишимдерине ("CFDs") карата гана аткарат.

2. МЫКТЫ ШАРТТАРДА АТКАРУУ ФАКТОРЛОРУ

- 2.1. Компания Кардарлардын ордерлерин кабыл алууда, жөнөтүүдө жана аткарууда өзүнүн Кардарлары үчүн эң жакшы натыйжаларга жетүү жана алар менен иштөөдө төмөнкү факторлорду эске алуу менен бардык акылга сыярлык чараларды көрүүгө милдеттенет: баа, чыгымдар, аткаруу ылдамдыгы, аткаруу жана эсептөө ыктымалдуулугу, көлөмү, рыноктун таасири же Ордерди аткарууга байланыштуу бардык башка факторлор. Жогорудагы тизме толук эмес жана жогорудагы факторлордун ирээти артыкчылыктуу эмес.

- 2.1.1. **Баа:** Белгилүү бир CFD үчүн Компания Кардар ошол CFD сатып ала турган (узак позиция ачуу) же сата турган (кыска позиция ачуу) бааны сунуштоого милдеттенет.

Компаниянын белгилүү бир CFD үчүн котировкалары Компания үчүнчү тараптын тышкы булактарынан (б. а. котировка булактарынан) алган тиешелүү Базалык активдин сатып алуу баасынын (Бид) жана сатуу баасынын (Аск) негизинде эсептелет. Компаниянын котировкаларын анын Вебсайтынан жана/же Соода платформасынан тапса болот. Компания котировкаларын технологиялык жана байланыш каналынын чектөөлөрү жол бергенчелик көп учурда жаңылап турат. Компания алынган маалыматтардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн кепилдөө үчүн үчүн мезгил-мезгили менен үчүнчү тараптын тышкы маалымат булактарын карап турат. Компания иш

убактысынан тышкары убакта котировкаларды бербейт (төмөндөгү "Аткаруу" бөлүмүн караңыз). Ошондуктан, бул убакыт ичинде Кардар Ордер бере албайт.

Эгер баа сиз койгон Ордерге жетсе, мисалы: Stop Loss/Limit Loss же Take Profit/Limit Profit, бул Ордерлер заматта аткарылат. Бирок белгилүү бир соода шарттарында, Кардар талап кылган баада Ордерлерди аткаруу (Stop Loss/Limit Loss, Take Profit/Limit Profit) мүмкүн болбой калышы мүмкүн. Мындай учурда Компаниянын Ордерди биринчи жеткиликтүү баа менен аткарууга укугу бар. Мындай жагдай, мисалы, баанын кескин өзгөрүп турган мезгилдеринде, эгер бир соода сессиясынын жүрүшүндө баа өтө көтөрүлүп же төмөндөп кетсе, тиешелүү биржанын эрежелери боюнча соода токтотулса же чектелсе же соода сессияларынын ачылышында келип чыгышы мүмкүн. Белгилүү бир CFD үчүн Stop Loss/Limit Loss жана/же Take Profit/Limit Profit Ордерлеринин минималдуу деңгээлдери Компаниянын Вебсайтында көрсөтүлгөн.

- 2.1.2. Чыгымдар:** CFD айрым түрлөрү боюнча позицияны ачуу үчүн Кардардан комиссияны төлөө же каржылык чыгымдарды жабуу талап кылынышы мүмкүн, анын суммасы Компаниянын Вебсайтында көрсөтүлгөн.

Комиссиялар: Комиссиялар сооданын жалпы наркынан пайыз катары же белгиленген сумма катары алынышы мүмкүн.

Каржылоо чыгымдары: Эгер каржылоого чыгымдар колдонулса, кээ бир CFD түрлөрү боюнча ачык позициялардын наркы CFD иштөө мөөнөтү бою күнүмдүк "SWAP" төлөмүнө көбөйөт же азайат (б. а. позиция жабылганга чейин). Каржылоо чыгымдары убакыттын өтүшү менен өзгөрүшү мүмкүн болгон рыноктук пайыздык чендерди эске алуу менен эсептелет. Күнүмдүк каржылоонун тиешелүү чыгымдары жөнүндө толук маалымат Компаниянын Вебсайтында жеткиликтүү.

Финансылык куралдарын тизмеси үчүн спреддерди Компаниянын Вебсайтынан жана/же Платформаларынан тапса болот.

- 2.1.3. Аткаруу ылдамдыгы:** Компания Кардардын Ордерлерин аткарууга чоң маани берет жана технологиянын жана байланыш каналдарынын чектөөлөрүн эске алуу менен аткаруунун жогорку ылдамдыгын сунуштоого умтулат. Мисалы, Кардарлар Интернет байланышынын начар болуусуна алып келе турган зымсыз туташуу, диал-ап байланышы же башка байланыш колдонуп жаткан болсо, бул Компаниянын Соода платформаларына туташууну туруксуз кылып, натыйжада Кардар Ордерин кечиктириши мүмкүн жана ошону менен бирге Ордерлер Компания тарабынан сунушталган эң жакшы же эң начар баада аткарылат.

Компания Кардардын Ордерин аткаруу үчүн кабыл алып, үчүнчү жакка (башка Аткаруучу аянтчага) өткөрүп бергенде, Кардар үчүн ордерди принципал катары аткарбайт, мындай учурда аткаруу ошол үчүнчү жактан да көз каранды болот.

2.1.4. Аткаруу ыктымалдыгы: Кээде Ордерди аткаруу мүмкүн болбой калышы мүмкүн, алардын ичине төмөнкүлөр кирет жана бул тизме менен чектелбейт: жаңылыктарды чыгаруу учурунда, соода сессияларынын башталышында, туруксуз рыноктордо, баалар белгиленген баадан көтөрүлүп, төмөндөп же четтеп кетиши мүмкүн болгон учурда, баанын динамикасы жогору, белгилүү бир көлөмдү белгиленген баада аткаруу үчүн ликвиддүүлүк жетишсиз болгондо, форс-мажордук жагдайларда.

Эгер Компания баасына, өлчөмүнө же башка себептерге байланыштуу Ордерди аткарууну уланта албаса, ал четке кагылат же жарым-жартылай аткарылат.

Андан тышкары, Компания каалаган убакта жана өзүнүн кароосу боюнча, Кардарга эскертүүсүз же түшүндүрбөстөн, Кардардык келишимде белгиленген жагдайларда Кардардын ар кандай Ордери, арызын же көрсөтмөсүн четке кагууга, тапшыруудан же аткаруудан баш тартууга укуктуу. Кардардык келишимге зыян келтирбестен, Компания Кардардын ачык позицияларын рыноктук баалар боюнча жабууга жана/же өлчөмүн чектөөгө, ошондой эле төмөнкү учурларда Кардардын жаңы Позицияларды ачууга берилген Ордерлерин ачуудан баш тартууга укуктуу:

- 2.1.4.1. Компания жетишсиз соода шарттары бар деп эсептейт.
- 2.1.4.2. Кардардын маржасынын суммасы минималдуу маржа талабынан төмөн.
- 2.1.4.3. Каалаган убакта Кардардын өздүк капиталы (ачык позициялар менен учурдагы баланс) позицияны ачык кармоо үчүн зарыл болгон маржанын (күрөөнүн) белгилүү бир пайызына барабар же андан азыраак.
- 2.1.4.4. Кардардын алдамчылык аракеттери же Мыйзамсыз соодасы болгон учурда.
- 2.1.4.5. Компаниянын системасы Соода эсебине коюлган соода чектөөлөрдөн улам Ордерди четке кагат.
- 2.1.4.6. Маржа деңгээли Stop-Out деңгээлине жеткенде (Соода эсебинде капиталдын жана маржанын белгилүү катышы) Кардардын позициялары эң чыгашалуу Ордерден баштап, рыноктук баада автоматтык түрдө жабыла баштайт жана Компания жаңы Ордерлерди четке кагууга укуктуу. Stop Out деңгээли Вебсайдта жана/же Соода платформасында жеткиликтүү.
- 2.1.4.7. Кардар расмий мөөнөт аяктагандан кийин фьючерстик келишим боюнча позицияны ачык кармаганда.

Жогоруда айтылгандарга кошумча, Компания Ордерлерди башка үчүнчү тарапка аткаруу үчүн өткөрүп бергенде, аткаруу ыктымалдыгы ошол үчүнчү тараптын котировкаларына жараша болот.

2.1.5. Эсептешүү ыктымалдыгы: Компания тарабынан сунушталган CFD куралдары Базалык активди физикалык түрдө жеткирүүнү камтыбайт, ошондуктан эсептешүүлөр, мисалы, Кардар акцияларды сатып алган учурдагыдай жүргүзүлбөйт.

2.1.6. Ордердин өлчөмү: Лот – CFD ар бир түрү үчүн айырмаланган келишим суммасынын өлчөө бирдиги. Белгилүү CFD түрү үчүн минималдуу Ордердин жана ар бир лоттун өлчөмү Компаниянын Вебсайтында жана/же Соода платформасында көрсөтүлгөн. Бардык соодалар үчүн максималдуу көлөмдүн маанилери Компаниянын Вебсайтында жана/же Соода платформасында көрсөтүлгөн. Компания Кардардык келишимде көрсөтүлгөндөй, анын өлчөмүнө байланыштуу Ордерди четке кагуу укугун өзүнө калтырат.

Эгер Кардар ири көлөмдөгү Ордерди аткарууну кааласа, кээ бир учурларда рыноктун ликвиддүүлүгүнө жараша баа азыраак кирешелүү болуп калышы мүмкүн. Эгер Ордердин көлөмү чоң жана Компания тарабынан аткарылууга жатпаса, Компания кардардын Ордерин кабыл албоо укугун өзүнө калтырат.

2.1.7. Рыноктун таасири: Кээ бир факторлор Компаниянын котировкасы негизделген Базалык активдин наркына тез таасирин тийгизиши мүмкүн, ошондой эле бул документте көрсөтүлгөн башка факторлорго да тааасирин тийгизет. Компания өзүнүн Кардарлары үчүн эң жакшы натыйжага жетүү үчүн бардык акылга сыярлык чараларды көрүүгө милдеттенет.

Жогорудагы тизме толук эмес жана жогорудагы факторлордун ирээти артыкчылыктуу эмес. Анткени менен, эгер Кардардын конкреттүү көрсөтмөлөрү болсо, Компания кардардын Ордерин конкреттүү нускамаларга ылайык аткарылышын камсыз кылууга милдеттенет.

3. CFD ҮЧҮН АТКАРУУ ИРЭЭТИ

3.1. Баалардын өзгөрүшү: CFD соодасында баанын өзгөрүшү мүмкүн экенин эскертебиз. Бул жагдай Ордер аткарууга берилген учурда Кардарга көрсөтүлгөн конкреттүү баа жеткиликтүү болбой калышы менен мүнөздөлөт. Ордер эң жакын баа боюнча же Кардар сураган баадан бир нече пунктка айырмаланган баада аткарылат. Башка сөз менен айтканда, баанын өзгөрүшү – бул ордердин күтүлгөн баасы менен реалдуу баанын ортосундагы айырма. Эгер аткаруу баасы Кардар сураган баадан жакшыраак болсо, бул Позитивдүү өзгөрүш деп аталат. Эгер аткаруу баасы Кардар сураган баадан начар болсо, бул Терс өзгөрүш деп аталат. CFD соодасында баанын өзгөрүшү кадимки көрүнүш экенин эске алыңыз. Өзгөрүү көбүнчө ликвиддүүлүктүн жетишсиздигинен же өзгөрүлмөнүн жогорулашында (мисалы, белгилүү бир жаңылыктарга, экономикалык окуяларга жана рыноктун ачылышына же башка факторлорго байланыштуу) пайда болот, бул белгилүү бир баада Ордердин аткарылбашына алып

келет. Башкача айтканда, Ордерлериңиз көрсөтүлгөн баалар боюнча аткарылбай калышы мүмкүн.

3.2. Өзгөрүү Stop Loss/Limit Loss, Take Profit/Limit Profit жана башка Ордерлердин түрлөрүн аткарууда да болушу мүмкүн экенин эсиңизден чыгарбаңыз. Биз белгиленген баада күтүлгөн ордерлердин аткарылышына кепилдик бербейбиз. Бирок, Ордериңиз күтүлгөн Ордерде көрсөтүлгөн баадан башка мыктыраак базар баасында аткарылаарын ырастайбыз.

3.3. Опциондук спреддер: Ушуну менен сизге Компания опциялар боюнча калкып жүрүүчү спреддерди сунуштаары тууралуу эскертилдиңиз. Мындай спреддер Компаниянын көзөмөлүнөн тышкаркы рыноктун реалдуу шарттарынан көз каранды. Компания опциондор боюнча спреддердин минималдуу же максималдуу маанилерине кепилдик бербейт. Кээ бир Куралдар үчүн опцион котировкалары жеткиликсиз болгон жагдайлар болушу мүмкүн.

4. CFD СООДАСЫНДА ЖЕТКИЛИКТҮҮ ОРДЕРЛЕРДИН ТҮРЛӨРҮ

4.1. Ордердин конкреттүү түрү Кардардын Ордеринин аткарылышына таасирин тийгизиши мүмкүн. Төмөндө Кардар тарабынан жайгаштырыла ала турган Ордерлердин ар кандай түрлөрү көрсөтүлгөн:

4.1.1. Рынок ордери: Рынок ордери – CFD мүмкүн болушунча тез арада үстөмдүк кылган рыноктук баада сатып алуу же сатуу Ордери. Мындай Ордердин аткарылышы соода позициясынын ачылышына алып келет. Stop Loss/Limit Loss жана Take Profit/Limit Profit ордерлерин Рынок ордери менен колдонсо болот.

4.1.2. Күтүүдөгү ордер: Бул белгилүү бир деңгээлге жеткенден кийин, келечекте жакшы баада CFD сатып алуу же сатуу Ордери. Күтүүдөгү ордер – бул колдонуучуга келечекте CFD алдын ала белгиленген баада сатып алууга же сатууга мүмкүндүк берген Ордер. Баа талап кылынган деңгээлге жеткенде күтүүдөгү ордерлер аткарылат. Бирок, белгилүү бир соода шарттарында бул Ордерлерди Кардар белгилеген баада аткаруу мүмкүн эмес экенин белгилөө керек. Бул учурда Компания Ордерди эң жакын жеткиликтүү баада аткарууга укуктуу. Мындай жагдай, мисалы, баанын кескин өзгөрүп турган мезгилинде, бир соода сессиясынын жүрүшүндө, тиешелүү биржанын эрежелерине ылайык соода токтотулган же чектелген даражада же ликвиддүүлүктүн жетишсиздигинен улам көтөрүлүп же төмөндөп кеткен мезгилде пайда болушу мүмкүн. Бул соода сессияларынын ачылышында да болушу мүмкүн. Stop Loss/Limit Loss жана Take Profit/Limit Profit Ордерлерин Күтүүдөгү ордер менен колдонсо болот. Мындан тышкары, Күтүүдөгү ордерлер алар жокко чыгарылганга чейин күчүндө болот.

4.1.3. Take Profit/Limit Profit ордери: Take Profit/Limit Profit Ордери каржы куралынын баасы (б. а. CFD) белгилүү бир деңгээлге жеткенде ишке ашпаган пайда алуу үчүн иштелип чыккан. Мындай Ордердин

аткарылышы бардык позицияны жабууга алып келет. Ордер ачык Рынок ордери же Күтүүдөгү ордер менен гана суралышы мүмкүн жана ошондой эле көрсөтүлгөн баалар боюнча аткарылат. Бул түрдөгү ордер узак позициялар үчүн учурдагы баадан жогору жана кыска позициялар үчүн ачылган баадан төмөн жайгаштырылат.

- 4.1.4. Stop Loss/Limit Loss ордери:** Stop Loss/Limit Loss ордери CFD баасы төмөндөй баштаса, жоготууларды азайтуу үчүн колдонулат. Эгер CFD баасы Stop Loss/Limit Loss деңгээлине жетсе, бардык позиция автоматтык түрдө жабылып, кошумча жоготуулар мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарат. Мындай Ордерлер ар дайым ачык позицияда же Күтүүдөгү ордер менен колдонулат. Аларды Рынок же Күтүүдөгү ордер менен бирге гана сураса болот. Бул түрдөгү ордер ар дайым узун позициялар үчүн учурдагы баадан төмөн жана кыска позициялар үчүн ачылыш баасынан жогору жайгаштырылат.

5. БАЙЛАНЫШУУ ЫКМАЛАРЫ

- 5.1.** Соода операцияларынын маанилүү шарттарын тастыктоо шартында Кардар менен Компаниянын ортосундагы кызматташуу Кардар тарабынан арыздарды, сунуштарды жана/же ырастоолорду жөнөтүү, суроо-талаптарга жооптор, ошондой эле Компаниянын ырастоолору, отчеттору жана билдирүүлөрү аркылуу ишке ашырылат. Ушул пунктта көрсөтүлгөн документтер жана билдирүүлөр Соода платформасы аркылуу түзүлөт, жеткирилет жана катталат.
- 5.2.** Соода операцияларынын маанилүү шарттарын тастыктоо Соода күнү ичинде жана төмөнкү жолдор менен гана жүргүзүлүшү мүмкүн:
- 5.2.1.** Интернетке туташкан Соода платформасында электрондук кат алмашуу аркылуу.
- 5.2.2.** Телефон аркылуу. Бул кызматка кирүү жана аны колдонууда Соода операцияларынын маанилүү шарттарын тастыктоо ирээти Компаниянын Вебсайтында жарыяланган атайын шарттар, ошондой эле Эрежелердин ушул бөлүмү менен жөнгө салынат.
- 5.3.** Телефон аркылуу Соода операцияларын жүргүзүү шарттары жөнүндө макулдашуу Кардар өздүгүн ырастагандан кийин гана ишке ашырылат. Өздүгүн ырастоо максатында Кардар сүйлөшүүдө өзүнүн жеке кабинетине логинди, ошондой эле соода эсебинин номерин көрсөтүүсү жана/же ырасташы керек.
- 5.4.** Телефон аркылуу Кардардын Соода операциясынын маанилүү шарттарын ырастоодо, төмөнкү шарттар аткарылса, бул шарттар ырасталды деп эсептелет:
- 5.4.1.** Соода операциясынын маанилүү шарттары Компаниянын кызматкери тарабынан кайталанат (айтылат).
- 5.4.2.** Маанилүү шарттар кайталангандан (айтылгандан) кийин Кардар дароо өзүнүн Соода операциясынын аткарылышын төмөнкү

сөздөрдүн бири менен: "ооба", "тастыктайм", "макулмун", "келишим" же макулдугун так ырастаган башка сөз менен ырастайт.

- 5.5. Маанилүү шарттарды телефон аркылуу ырастоодо, бул шарттар Кардар ырастоочу сөздү айткан учурда ырасталган болуп эсептелет. Компаниянын кызматкери жарыялаган шарттар тастыкталды деп эсептелет. Эгер олуттуу шарттар Компаниянын кызматкери тарабынан туура эмес кайталанса, Кардар Компаниянын кызматкеринин сөзүн бөлүп, олуттуу шарттарды кайра кайталоого милдеттүү.
- 5.6. Үн билдирүүлөрү менен алмашуу процессинде, анын ичинде ырастоо процедурасында Компания өзүнүн техникалык жана программалык жабдууларын колдонуу менен сүйлөшүүнү жаздырууга укуктуу. Кардар да өз каалоосу боюнча өзүнүн техникалык каражаттары менен дал ошондой жаздыруу кыла алат. Тараптар жеке техникалык жана программалык каражаттар менен Компания менен Кардардын ортосундагы жаздырылган телефондук сүйлөшүүнү талаш-тартыштарды чечүүдө соттон тышкаркы тартипте да, соттук тартипте да көрсөтүүгө ылайыктуу жетиштүү далил катары таанылышы мүмкүн экенине макулдук берет.
- 5.7. Маанилүү шарттары телефон аркылуу тастыкталган Соода операциялары, ошондой эле ушул тартипте алынган Ордерлер Соода платформасында катталат.
- 5.8. Соода эсебинин балансы жана сооданы ачуу телефон аркылуу Соода операциясынын четке кагылган же Кардардын Соода платформасында ката болгон учурда талкууланышы мүмкүн.
- 5.9. Компаниянын кызматкери Кардар менен телефондук сүйлөшүүнү токтото алат, эгер Кардар:
 - 5.9.1. Талаш учурунда өтө эмоционалдуу болсо.
 - 5.9.2. Компанияны кемсинтсе.
 - 5.9.3. Уят сөздөрдү колдонсо.
- 5.10. Компанияга жөнөтүлгөн жана Кардардын сырсөзү жана коду менен тастыкталган бардык билдирүүлөр Кардар тарабынан берилген деп эсептелет.
- 5.11. Эгер Кардар Соода операциясынын аткарылгандыгы же Соода платформасында Ордердин жайгаштырылгандыгы жөнүндө тастыктоо албаса, анда ал Соода операциясынын аткарылышынын же Ордердин жайгаштырылышынын фактысын Соода платформасындагы отчеттордо жана/же телефон аркылуу текшерүүгө милдеттүү.

6. СООДА ОПЕРАЦИЯЛАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮ ТАРТИБИ

- 6.1. Компания Кардарга өзүнүн вебсайтында көрсөтүлгөн жана/же Тараптардын ортосундагы жеке келишимдерде каралган шарттарда Куралдар менен Соода операцияларын жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн берет.

- 6.2. Компания дем алыш жана майрам күндөрүнөн мурун, ошондой эле ликвиддүүлүк төмөн болгон учурда Соода операцияларын жүргүзүү шарттарын бир тараптуу өзгөртүү укугун өзүнө калтырат.
- 6.3. Кардар Соода операциясынын бардык маанилүү шарттарын ырастагандан жана Компаниянын Серверинде каттоо Журналында тиешелүү жазуу пайда болгондон кийин, Соода операциясы аяктады деп эсептелет. Соода платформасындагы ар бир Ачык позицияга Тикет ыйгарылат.
- 6.4. Соода операциясынын ырасталышынын негизги шарттары төмөнкүлөр:
 - 6.4.1. Курал.
 - 6.4.2. Соода операциясынын түрү: куралды сатып алуу (BUY) же сатуу (SELL), учурдагы позицияны жабуу (CLOSE).
 - 6.4.3. Соода көлөмү – лоттордун саны, Куралдын өлчөө бирдиктери же Эсеп балансынын валютасындагы белгилүү бир сумма, анын ичинде Көбөйтүүчү (Libertex платформасы үчүн). Соода операциясынын көлөмү ырасталган куралдын минималдуу маанисине эселенген болушу керек. Кандайдыр бир Соода операциясынын минималдуу көлөмү жөнүндө маалымат Компаниянын Вебсайтында жана анын Соода серверлеринде жеткиликтүү. Соода сервериндеги маалымат кандайдыр бир дал келбестиктер болгон учурда артыкчылыкка ээ болот.
 - 6.4.4. Соода операциясынын баасы (тандалган Соода платформасы/аткаруу Түрү үчүн мүмкүн болсо).
- 6.5. Компания мезгил-мезгили менен, өзүнүн кароосу боюнча жана бир тараптуу түрдө Кардарга бир гана котировка режимин берүү укугун өзүнө калтырат.
- 6.6. Кардардын ачык позициялары ушул Эрежеде каралган учурларда Компания тарабынан бир тараптуу жабылышы мүмкүн.
- 6.7. Эгер соода күнүнүн аягында Ачык позициялар болсо, Компания бир тараптуу түрдө SWAP операциясын жүргүзөт. SWAP Соода күнү аяктагандан кийин дароо ишке ашырылат. SWAP комиссиялары Компаниянын вебсайтында жеткиликтүү жана анын Соода серверлеринде жайгаштырылат. Соода сервериндеги маалымат кандайдыр бир дал келбестиктер болгон учурда артыкчылыкка ээ болот.
- 6.8. Позицияны ачууда Соода платформасынын жана/же Куралдын түрүнө жараша Кардардан Соода операциясын аткаргандыгы үчүн комиссия алынышы мүмкүн. Комиссиянын өлчөмү жана ал алынуучу Соода куралдарынын тизмеси Компаниянын Сайтында көрсөтүлүп, анын Соода серверлеринде жайгаштырылган. Соода сервериндеги маалыматтар кандайдыр бир карама-каршылыктар болгон учурда артыкчылыкка ээ болот.
- 6.9. Эгер Куралдын реалдуу баасы Компаниянын серверинде жок болсо, бул Курал боюнча Соода операцияларына уруксат берилбейт.
- 6.10. Компания мезгил-мезгили менен өзүнүн кароосу боюнча жана бир тараптуу негизде Соода операцияларынын шарттарын, анын ичинде, бирок алар

менен чектелбестен, Соода операцияларынын көлөмүн, ар бир позиция боюнча Максимальдуу пайданы, Ачык позициялардын ачык бойдон калышы мүмкүн болгон убакыттын мезгилин, Ачык позициялардын көлөмүн, Ордерлерди аткаруунун Түрлөрүн, Соода платформасын тандоо шарттарын, Stop Out деңгээлин, маржа талаптарын, Соода операциялары үчүн комиссияларды, соода сааттарын, ж. б. түзүүгө жана өзгөртүүгө жана Кардардын каалаган соода платформасын колдонуу мүмкүнчүлүгүн четке кагууга укуктуу. Компания Кардардын катталган өлкөсүнө жараша жана тиешелүү ченемдик укуктук актыларда белгиленген чектөөлөрдү жана тыюу салууларды эске алуу менен Соода куралдарынын тизмесин өзгөртүүгө укуктуу. Эгер Кардар мындай Курал менен соода операциясын жасаса, Компания акыркы иш жүзүндөгү баа боюнча нөлдүк натыйжа менен өзүнүн позициясын жабууга, Келишимди өчүрүүгө же ченемдик укуктук актылардын жана ыйгарым укуктуу органдардын талаптарына ылайык башка аракеттерди жасоого укуктуу.

- 6.11.** Кардар Куралдын ликвиддүүлүгү жетишсиз болгон учурда анын Соода операциясын жүргүзүү боюнча буйругу аткарылбашы же толук аткарылбашы мүмкүн экенине макул болот.
- 6.12.** Эгер берилген Ордерлердин жана аткарылган соода-сатыктардын катышы акылга сыярлык чектерде болбосо, Кардардын арыздары/көрсөтмөлөрү/Ордерлери Компания тарабынан четке кагылышына же акыркы кезекте каралаарына макул болот.
- 6.13.** Компания төмөнкү учурларда Кардардын Ачык позицияларын мажбурлап жаап салышы мүмкүн:
 - 6.13.1.** Компания белгилеген Stop Out деңгээлине жетсе.
 - 6.13.2.** Компаниянын кандайдыр бир Соода эмес келишимин шектүү деп эсептөөгө жетиштүү негиздер болсо.
 - 6.13.3.** Позиция Кардардын соода эсебинде Компаниянын туура эмес аракеттеринин натыйжасында пайда болот (техникалык ката, рыноктук эмес котировкалардын агымына кирүү ж. б.).
 - 6.13.4.** Кардарлардын позицияларынын саны Компаниянын серверине жүктөөнү көбөйтүү коркунучун жаратат.
 - 6.13.5.** Компания мыйзамдардын, рыноктук шарттардын жана/же Компания менен үчүнчү жактардын ортосундагы мамилелердин өзгөрүшүнө байланыштуу, Келишим боюнча Компания тарабынан кызматтарды көрсөтүү процессине тике же кыйыр түрдө таасирин тийгизген Кардардын ачык позициясын сактай албайт.
 - 6.13.6.** Компания Кардарга кызмат көрсөтүүдөн баш тартат.
 - 6.13.7.** Ачык позициялар боюнча жоготуулар Кардардын (реалдуу) каражаттарынын суммасынан ашат.
- 6.14.** Эгер кандайдыр бир учурда куралдын баасы нөлгө жетсе же төмөндөсө, Компания төмөнкүлөргө укуктуу:

- 6.14.1.** Бул курал менен жаңы Позицияларды ачуу мүмкүнчүлүгүн сунуштоону токтотуу.
- 6.14.2.** Бул курал үчүн Кардар ээлеген бардык Ачык позицияларды нөлгө барабар баада мажбурлап жабуу.
- 6.14.3.** Күтүүдөгү ордерлерди жокко чыгаруу.
- 6.15.** Компания белгилүү бир Куралдар үчүн белгилүү бир баа деңгээлин белгилөө жана ага жеткенде Компания Кардарларга мындай куралдар боюнча Позицияларды ачуу мүмкүнчүлүгүн сунуштоону токтотуу укугун өзүнө калтырат. Бирок мындай учурларда, Компания Кардарларга тиешелүү Куралдар боюнча каалаган Ачык позицияларды жабуу мүмкүнчүлүгүн ("жабуу гана" режими), ошондой эле өзү каалаган башка варианттарды бере алат.
- 6.16.** Кардар ушуну менен Соода операциясы Соода эсебинин Базалык валютасынан башка валютада жүргүзүлсө, Компания тиешелүү суммаларды тийиштүү түрдө жөнгө салууга жана Кардардын Соода эсебине тиешелүү валюта алмаштыруучу комиссияны, ошондой эле ушундай Операцияга байланыштуу келип чыккан башка тиешелүү жыйымдарды жана чыгашаларды алууга укуктуу экенине макул болот.

7. ОРДЕРЛЕРДИ ЖАЙГАШТЫРУУ, ӨЗГӨРТҮҮ ЖАНА АТКАРУУ ТАРТИБИ

- 7.1.** Кардар Соода убактысынын ичинде каалаган убакта Соода платформасы же телефон аркылуу Куралды сатып алууга же сатууга Ордер берүүгө (өзгөртүүгө) укуктуу. Ордерди жайгаштыруу (өзгөртүү) Куралдын иш жүзүндөгү баасы Компаниянын Серверинде жеткиликтүү болсо гана уруксат берилет. Соодадан тышкары сааттарда Ордерлерди жайгаштыруу (өзгөртүү) жана аткаруу конкреттүү Соода платформасынын спецификалык өзгөчөлүктөрүнө жараша чектелиши мүмкүн.
- 7.2.** Ордер ушул Эрежелерде аныкталган Соода операциясынын бардык маанилүү шарттарын камтууга тийиш, атап айтканда: Курал, Куралдын көлөмү, Соода операциясынын түрү жана кааланган аткаруу баасы (же Чектөө өлчөмү).
- 7.3.** Кардар тарабынан берилген Ордер Компаниянын Сайтында белгиленген жана анын Соода серверлеринде жайгаштырылган учурдагы рынок деңгээлинен минималдык мааниден аз эмес жайгаштырышы керек. Соода сервериндеги маалыматтар кандайдыр бир карама-каршылыктар болгон учурда артыкчылыкка ээ болот. Ордерди жайгаштыруу үчүн минималдуу аралык, эгер рынок шарттары стандарттык шарттардан айырмаланган болсо, жогору волатилдүүлүк жана/же түндө төмөн ликвиддүүлүк болгон учурда, мамлекеттик майрамдардан мурун же майрам учурунда, жаңылыктарды жарыялоодон мурун, Соода күнүнүн бүтүшүнөн мурун ж. б. учурларда жогорулатылышы мүмкүн.
- 7.4.** Кардар тарабынан жайгаштырылган Ордер Компания тарабынан төмөнкү учурларда бир тараптуу жокко чыгарылат (жок кылынат):

- 7.4.1. Ордерди аткаруу үчүн Кардардын Соода эсебинде каражат жетишсиз.
- 7.4.2. Ордердин жарактуулук датасы/убагы аяктаган (эгер коюлган болсо).
- 7.4.3. Ордер тиркелген Позиция жабылган.
- 7.4.4. CFD куралынын мөөнөтү бүткөн.
- 7.4.5. Libertex платформасында соода көлөмү жогорулап жатат же пайда кайрадан инвестицияга берилип жатат.
- 7.4.6. Позицияны ачуучу Ордер Гэпте аткарылып жатат, ага тиркелген Stop же Profit (ал да Гэпке түшөт) алынып салынышы мүмкүн.
- 7.4.7. Ордерди Кардардын соода эсебине жайгаштыруу Компаниянын туура эмес аракеттеринин натыйжасы болуп саналат (техникалык көйгөй, баа агымындагы рыноктук эмес баа ж. б.).
- 7.4.8. Кардарлардын ордерлеринин саны Компаниянын серверине жүктөөнү көбөйтүү коркунучун жаратат.
- 7.4.9. Компания Кардарга кызмат көрсөтүүдөн баш тартат.
- 7.5. Ордер аткарылгандан кийин же учурдагы баа ордердин баасына жеткенде, Кардар аны жокко чыгарууга (өзгөртүү) укугу жок.
- 7.6. Ордерлерди жана Чектерди аткаруу Соода платформасынын ар бир түрү боюнча Компания тарабынан белгиленген тартипте жана мөөнөттөрдө жана ушул Эрежелерде көрсөтүлгөн тартипте ишке ашырылат.
- 7.7. Компания бардык Куралдар үчүн Кардар тарабынан берилген Ордерлердин санын же алардын көлөмүн чектөөгө укуктуу.
- 7.8. Кардардын Соода платформасынын соода Таржымалынын отчетунан Ордерлер жокко чыгарылгандан (жок кылынгандан) 1 (бир) айдан кийин Компания аны жокко чыгарууга (жок кылууга) укуктуу. Кардар тарабынан жайгаштырылган Ордер Компания тарабынан бир тараптуу жокко чыгарылууга (алып салууга) тийиш болгон учурлар жогоруда көрсөтүлгөн.

8. КАРДАРДЫН ЖАНА КОМПАНИЯНЫН ӨЗ АРА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРИН АНЫКТОО ТАРТИБИ

- 8.1. Компания Кардардын Ачык позицияларына жана анын Соода эсебиндеги акча каражаттарына карата Компаниянын жана Кардардын өз ара каржы милдеттенмелеринин күн сайын эсебин жүргүзүүгө милдеттенет. Компания менен Кардардын каржы милдеттенмелери Кардардын Соода эсебиндеги каражаттар, ошондой эле Кардардын ачык позициялары боюнча Учурдагы каржы натыйжасы (ишке ашырылбаган пайда жана чыгым) болуп эсептелет. Күтүлбөгөн жагдайлар, анын ичинде техникалык мүчүлүштүктөр жана башка форс-мажордук жагдайлар келип чыккан учурда, Кардардын Ачык позициялары боюнча Учурдагы каржы натыйжаларынын (ишке ашырылбаган пайда жана чыгым) өлчөмүн так аныктоо мүмкүн эмес болсо, Компания менен Кардардын каржы милдеттенмелери Кардардын Соода

эсебиндеги акча каражаттарынын суммасына жана Кардардын мурунку Соода күнүнүн Гринвич убактысы боюнча (GMT) саат 21:00:00 карата каржы натыйжасынын (ишке ашырылбаган пайда жана чыгым) негизинде аныкталат (эсептелет).

- 8.2.** Кардардын Ачык позицияларынын негизинде Учурдагы каржы натыйжасы (ишке ашырылбаган пайда же чыгым) ар бир ачык позициянын котировкасынын ар бир өзгөрүүсү менен автоматтык түрдө эсептелет жана соода эсептин валютасынын эквивалентинде Соода платформасында чагылдырылат.
- 8.3.** Аткарылган Соода операциялары боюнча Кардардын каржы натыйжалары (пайдасы жана зыяны) ар бир конкреттүү Курал үчүн позиция жабылганда Соода эсебинде чагылдырылат.
- 8.4.** Позицияны ачуунун алдында Кардар өзүнүн жаңы жана учурдагы Ачык позицияларын колдоо үчүн жетиштүү талап кылынган маржа Деңгээлин (бул концепция колдонула турган Соода платформаларында) берүүгө милдеттүү экенин түшүнөт жана макул болот.
- 8.5.** Эгер кардардын соода эсебинин балансы милдеттүү позицияны жабуунун натыйжасында терс болуп калса, Компания бул соода эсебине компенсацияны соода эсебинин балансы нөлгө жетүү үчүн зарыл болгон суммада которууга укуктуу. Компания Кардардын каражаттарынын эсебинин, анын ичинде Кардардын башка Соода эсептеринин, эгер башка жактардын соода эсептери Кардарга таандык экенин Компания программа жана техникалык каражаттарынын жардамы менен аныктаса, анын да деңгээлин нөлгө азайтууга укуктуу.
- 8.6.** Эгер кандайдыр бир техникалык мүчүлүштүктөр же Компаниянын күнөөсү жок пайда болгон башка жагдайлар Кардардын Соода платформасында туура эмес натыйжа чагылдырылса, анда Каржы натыйжасын эсептөөдө ушул Эрежелерде көрсөтүлгөн формулалар боюнча эсептелген натыйжа туура деп эсептелет.
- 8.7.** Кардардын рыноктук эмес баалар боюнча соода операцияларын жүргүзүүсүнө же туура эмес Каржы натыйжаларды алууга алып келген система бузулган учурда, Компания Кардардын алдында мындай бузуунун натыйжасында Кардар тарткан чыгымдардын өлчөмүндө жоопкерчилик тартат. Компания Кардар үчүн сүрөттөлгөн бузулуунун натыйжасында алынган пайданы 1 (бир) соода эсеби үчүн 500 (беш жүз) АКШ долларынан ашпаган суммада сактап калат.
- 8.8.** Эгер Кардар өзүнүн Соода эсебин же аны менен байланышкан башка жактардын Соода эсептерин пайдалануу менен бир эле же окшош Куралдар менен бир эле убакта карама-каршы Келишимдерди аткарса жана бул бир транзакциядагы жоготуулар Кардардын депозитинин суммасынан ашпаганынан улам Компанияга жоготууларга алып келсе, Компания өзүнүн жоготууларын (жарым-жартылай же толук) Кардарга катталган Соода эсебин же Кардар менен байланышкан жактарды пайдалануу менен карама-каршы багытта жасалган келишим боюнча Кардар алган пайданын эсебинен жабууга укуктуу. Эгер Компаниянын адистештирилген программасы бул эсептердин ортосунда байланышты тапкан болсо.

- 8.9.** Бонустук каражаттарды бир эле же корреляцияланган куралдарда карама-каршы багытта ачылган бир нече соода үчүн колдонууга болбойт. Эгер Кардар бонустук каражаттар менен мындай операцияны аткарса, анда Компания төмөнкүлөргө укуктуу: а) мындай Операциянын Каржы натыйжасын оңдоого жана мындай операциянын натыйжасында алынган пайданы жокко чыгарууга анын соода эсебине (аны менен байланышкан адамдардын эсептерине) Кардар тарабынан салынган реалдуу акча каражаттарын гана калтырууга жана/же б) Кардардын Соода эсептерин жабууга (аны менен байланышкан адамдардын эсептерин да жабууга). Мындай учурларда, бонустук каражаттарды колдонуу менен байланышпаган Операциялардын Каржы натыйжалары кайра каралбайт.
- 8.10.** Эгер Компанияда төмөнкүлөргө шектенүүгө акылга сыярлык негиздер болсо, Компания Кардардын(-лардын) Соода эсебине(-терине) кирүүнү жабууга/бөгөт коюуга же Ордерди аткаруудан баш тартууга/Соода операцияларынын Каржы жыйынтыктарын карап чыгууга укуктуу:
- 8.10.1.** Кардар соода параметрлеринин бузулушу же Платформанын техникалык көйгөйлөрү, баанын кечигүүлөрү (кыска мөөнөттүү туташуу көйгөйлөрүнөн улам, ошондой эле башка себептерден улам көрсөтүлгөн котировкалар актуалдуу болбогондо) же Компания колдонгон ликвиддүүлүк провайдерлери тарабынан белгиленген баалардагы каталар учурунда атайын же кокусунан Соода операцияларын жүргүзсө.
- 8.10.2.** Кардар Соода операцияларын жаман ниет менен жүргүзсө, анын ичинде инсайдердик маалыматты колдонсо.
- 8.10.3.** Кардар Компаниянын бонустук программаларынан же лоялдуулук программаларынан, ошондой эле арбитраждык транзакциялардын башка түрлөрүнөн тобокелдиксиз пайда алуу аракетинде жасалган ар кандай транзакцияларды, анын ичинде "арбитраждык транзакциялар" деп аталган операцияларды жүргүзсө.
- 8.11.** Компания Кардарларга лоялдуулуктун бонустук программаларын же бонустук сыйлыктарды бөлүштүрүү схемаларын колдонуунун натыйжасында алынган ар кандай пайданы алып салууга карата, ошондой эле 5 мүнөттөн аз убакытка ээ болгон кыска мөөнөттүү кызматтарга карата минималдуу көлөмгө талаптарды коюу укугун өзүнө калтырат.

9. LIBERTECH СООДА ПЛАТФОРМАСЫНДА СООДА ОПЕРАЦИЯЛАРЫН АТКАРУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

Соода платформасында графиктерди түзүү	Каалаган убакта эң жакшы жеткиликтүү Бид же Аск баалары боюнча.
Курал боюнча Ачык позициянын көлөмүн өзгөртүү	- Кээ бир Куралдар үчүн жеткиликсиз болушу мүмкүн. - Ачык позициянын көлөмү көбөйтүлүшү мүмкүн.

	Ачык позициянын өзгөрүлмө пайдасы кайра инвестицияланышы мүмкүн.
Жеткиликтүү котировка режимдери (аткаруу Түрлөрү)	Рыноктук аткаруу (иш жүзүндөгү баада аткаруу).
Stop Out деңгээлине жеткенде Позицияларды милдеттүү түрдө жабуунун жол-жобосу	- Жоготуу деңгээли ар бир позиция үчүн өзүнчө эсептелет. - Ар кандай ачык транзакциянын жоготуу деңгээли транзакциянын Көлөмүнүн 50% жеткенде (көбөйтүүчүнү кошпогондо), Кардар Ачык транзакциянын көлөмүн көбөйтүү жолу менен жоготуу деңгээлин жогорулатууга тийиш (эгер мындай вариант болсо). Болбосо, Компания келишимди реалдуу баада жаба алат.
CFD куралынын экспирациясын жүргүзүү процесси	Мөөнөтү бүтө турган CFD куралы менен бардык ачык позициялар ошол CFD куралынын акыркы реалдуу баасы боюнча жабылат жана ошол эле багыт жана көбөйтүүчү менен мурунку фьючерстик келишим үчүн Каржы натыйжасын эске алуу менен кайра ачылат. Эгер Кардар өзүнүн Позициясын узартууга макул болбосо, анда ал Соода платформасында тиешелүү жөндөөлөрдү орнотуусу керек.
Ордерлерди жайгаштыруу өзгөчөлүктөрү	- Киреше/чыгым чектери эсеп валютасында же белгилүү бир баада белгилениши мүмкүн. Чектердин минималдуу мүмкүн болгон маанилери Компаниянын Вебсайтында көрсөтүлгөн. - Эгер ачык Позициянын чегин өзгөртүү учуруна карата бул Ачык позициянын Учурдагы каржы натыйжасы нөлгө барабар болсо, анда жаңы чектин мааниси Учурдагы каржы натыйжасын эске алуу менен белгиленүүгө тийиш.
Күтүүдөгү ордерлерди аткаруу процесси	Эгер Баа агымындагы баа Ордердеги баага барабар, андан жогору (көбөйгөн учурда) же төмөн (төмөндөгөндө) болсо, Ордер аткаруу үчүн кезекке коюлат. Мындай учурда Ордерди аткаруу кезегине коюлгандан кийин биринчи жеткиликтүү баа боюнча аткарылышы мүмкүн.
Белгилүү бир Позиция үчүн Каржы натыйжасын эсептөө формуласы	- Каржы Куралын сатып алуу үчүн Соода операциясын аткарууда: $PL = S * M * (Es/Eo - 1) - C$, мында: PL – Келишимдин каржы натыйжасы; S – Келишимдин суммасы; M – Тандалган көбөйткүч; Eo – Операцияны ачуу учурундагы каржы куралынын котировкасы; Es – Келишимди жабуу учурундагы каржы куралынын котировкасы; C – Кызмат ачуу жана SWAP үчүн алынган комиссиялар. - Каржы куралын сатуу үчүн Соода операциясын аткарууда: $PL = S * M * (1 - Es/Eo) - C$ мында: PL – Келишимдин каржы натыйжасы; S – Келишимдин суммасы;

	М – Тандалган көбөйткүч; Ео – Операцияны ачуу учурундагы каржы куралынын котировкасы; Es – Келишимди жабуу учурундагы каржы куралынын котировкасы; С – Кызмат ачуу жана SWAP үчүн алынган комиссиялар. Оң каржы натыйжасы Кардар үчүн пайданы, терс болсо - жоготууну билдирет.
Акциялар боюнча CFD боюнча дивиденддерди төлөө эрежеси	Юридикалык жактын (акциялардын эмитентинин) жетекчилиги тарабынан аныкталуучу жана тиешелүү компаниянын расмий сайтында алдын ала жарыяланган дивидендден мурунку датага акциялар боюнча CFD боюнча Кардардын ар кандай Ачык позициялары үчүн (позиция мурдагы дивиденддер күнүнө чейин ачылышы керек), ушул Курал боюнча соодалоонун учурдагы Каржы натыйжасы жума ичинде формула боюнча эсептелген дивиденддерди оңдоонун суммасына көбөйөт (узун позиция үчүн) же төмөндөйт (кыска позиция үчүн): $Td = S * M * D / Po$ мында: Td – Дивиденддерди оңдоонун жалпы суммасы; S – Келишимдин көлөмү; M – Тандалган көбөйткүч; D – Ар бир акцияга дивиденддердин суммасы; Po – Келишимди ачуудагы котировка.
SWAP аткаруу процедурасы	• SWAP Гринвич GMT убактысы боюнча саат 21:00 өткөрүлөт. • SWAP аткарылуусунда Учурдагы каржы натыйжасынан комиссия алынат/чегерилет. Комиссиялардын көлөмү Компаниянын Вебсайтында көрсөтүлгөн. • Иш күндөрүнүн биринде (куралга жараша) комиссия үч эсе көбөйөт. Толук маалыматты Компаниянын Вебсайтынан тапса болот.
“Автоматтык көбөйтүү” функциясын колдонуу эрежелери жана шарттары	• Функция Кардарга Ачык позициянын суммасын автоматтык түрдө көбөйтүүгө мүмкүндүк берет. • Функция позицияны ачууда же аны өзгөртүүдө Кардар тарабынан өз алдынча ишке киргизилет. • Функция иштетилгенде жана 50% же андан ашык суммада Ачык позиция үчүн терс Каржы натыйжасына жеткенде, Ачык позициянын суммасы автоматтык түрдө баштапкы өлчөмдөн 50% көбөйөт. • Эгер Акча Каражаттарынын Эркин Калдыгынын өлчөмү Ачык Позициянын баштапкы өлчөмүнөн (суммасынан) 50% аз болсо, анда Ачык Позициянын өлчөмү (суммасы) Акча Каражаттарынын Эркин Калдыгынын өлчөмүнө автоматтык түрдө көбөйөт. • Ачык Позициянын өлчөмү (суммасы) көбөйгөндө, Операциянын Көлөмү учурунда күчүндө болгон көбөйтүүчүнү эске алуу менен көбөйөт. • Ачык Позициянын өлчөмү формулага ылайык көбөйөт: $NewInv = Inv(0) + Inv$ мында:

	NewInv – көбөйтүүдөн кийинки Операциянын жаңы суммасы; Inv(0) – Операциянын баштапкы суммасы; Inv – операцияны көбөйтүүнүн суммасы. - Ачык Позициянын орточо баасы Ачык Позициянын баштапкы баасынын орточо баасына жана жогорулоо учурундагы Куралдын баасына барабар болот: $\text{NewPrice} = (\text{Inv}(0) + \text{Inv}) / (\text{Inv}(0) / \text{Price}(0) + \text{Inv} / \text{Price})$ мында: NewPrice - көбөйтүлгөндөн кийинки Ачык Позициянын орточо баасы; Price(0) – операцияны ачуу үчүн баштапкы баа; Price – көбөйтүү учурундагы куралдын баасы. - Функцияны колдонууда Позицияны Ачуу үчүн комиссия Операциянын көбөйгөн Көлөмүнө жараша алынат. - Операциянын Көлөмү көбөйтүлгөн учурдан тартып, SWAP комиссиясы көбөйгөн Операция Көлөмү үчүн эсептелет.
“Пайданы кайра инвестициялоо” функциясынын колдонуу эрежелери жана шарттары	- Функция Кардарга кирешени кайра инвестициялоо аркылуу Курал боюнча Операциянын Көлөмүн көбөйтүүгө мүмкүндүк берет - Функция Кардар тарабынан өз алдынча иштетилет - Функцияны Учурдагы каржы натыйжасы оң болгондо гана иштетсе болот - Функция иштетилгенде Ачык Позициянын учурдагы суммасы төмөнкү формула боюнча учурдагы оң Каржы Натыйжанын суммасына көбөйөт: $\text{NewInv} = \text{Inv}(0) + \text{Inv}$ мында: NewInv – пайданы кайра инвестициялоонун эсебинен көбөйгөндөн кийин Ачык Позициянын жаңы суммасы; Inv(0) – Ачык Позициянын баштапкы суммасы; Inv – учурдагы оң Каржы Натыйжасынын суммасы - Функция иштетилгенде позицияны ачуу үчүн учурдагы оң Каржы Натыйжанын суммасына эсептелген комиссия алынат - Операциянын Көлөмүн Көбөйтүү көбөйтүүчүнү эске алуу менен ишке ашат - Функция иштетилген учурдан тартып, позициянын кийинки күнгө которуу үчүн комиссиянын эсеби Операциянын жаңы көлөмүн эске алуу менен жүргүзүлөт - Операциянын Көлөмү көбөйгөн учурдан тартып, Күтүүдөгү Ордерлер өчүрүлөт жана зарыл болсо, Кардар аларды кайра түзө алат.

10. LIBERTEX СООДА ПЛАТФОРМАСЫНДА СООДА ОПЕРАЦИЯЛАРЫН АТКАРУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ ("LIBERTEX PORTFOLIO" ЭСЕП ТҮРҮ)

Жеткиликтүү соода куралдары	Акциялар
Соода платформасында графиктерди түзүү	Позицияны ачууда: • Каалаган убакта Аск боюнча мыкты баалар. Позицияны жабууда: • Каалаган убакта Бид боюнча мыкты баалар.
Курал боюнча Ачык позициянын көлөмүн өзгөртүү	Ачык позициянын көлөмү көбөйтүлүшү же азайтылышы мүмкүн.
Жеткиликтүү котировка режимдери (аткаруу Түрлөрү)	Рыноктук аткаруу (иш жүзүндөгү баада аткаруу).
Белгилүү бир Позиция үчүн Каржы натыйжасын эсептөө формуласы	$PL = V \times (R_c - R_o) \times X$ мында: PL – келишимдин каржы натыйжасы; V – курал менен келишимдин суммасы; Ro – операцияны ачуу учурундагы каржы куралынын котировкасы; Rs – келишимди жабуу учурундагы каржы куралынын котировкасы; X – Позицияны жабуу учуруна карата цитата валютасындагы Куралдын наркы АКШ долларында. Оң Каржы натыйжасы Кардар үчүн пайданы, терс болсо - жоготууну билдирет.
Дивиденддерди төлөө эрежелери	Юридикалык жактын (акциялардын эмитентинин) жетекчилиги тарабынан аныкталуучу жана тиешелүү компаниянын расмий сайтында алдын ала жарыяланган дивидендден мурунку датага акциялар боюнча Кардардын ар кандай Ачык Позициялары үчүн (позиция мурдагы дивиденддер күнүнө чейин ачылышы керек), Кардардын эсебинин балансы жума ичинде төмөнкү формула боюнча эсептелген дивиденддерди оңдоонун суммасына көбөйөт: $S_d = Q \times D - \text{tax}$ мында: Td – Дивиденддерди оңдоонун жалпы суммасы; Q – Акциялардын саны; D – Ар бир акцияга дивиденддердин суммасы; Салык – дивиденддерге салык.
SWAP аткаруу процедурасы	Жок
Келишим ачуу үчүн комиссия	Жок

Стоп-аут	Жок
көбөйтүүчү	Жок
Аракетсиздик комиссиясы	Жок

11. METATRADER 4 СООДА ПЛАТФОРМАСЫНДА СООДА ОПЕРАЦИЯЛАРЫН АТКАРУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

Соода платформасында графиктерди түзүү	Каалаган убакта Бид боюнча мыкты баалар.
Курал боюнча Ачык позициянын көлөмүн өзгөртүү	Ошол эле Курал менен бир эле же карама-каршы багытта кошумча позицияны ачуу менен.
Жеткиликтүү котировка режимдери (аткаруу Түрлөрү)	• CFD куралдары үчүн: Рыноктук аткаруу (иш жүзүндөгү баада аткаруу). • Тандалган соода эсебинин түрүнө жараша Spot куралдары үчүн: Заматта аткаруу же рынок аткаруусу. Кардар ар кандай Куралдар үчүн аткаруу түрлөрүн тандай албайт.
Stop Out деңгээлине жеткенде Позицияларды милдеттүү түрдө жабуунун жол-жобосу	• Позициялар Кардардын көрсөтмөлөрүн аткаруу менен бир убакта артыкчылык иретте жабылат. • Учурдагы эң чоң жоготууга ээ болгон позиция кезекте биринчи орунга коюлат. • Рынок аткаруусу менен эсептери үчүн Stop Out деңгээли 50% деңгээлинде белгиленген. • Дароо аткарылуучу эсептери үчүн Stop Out деңгээли 50% даражасында коюлган.
CFD куралынын мөөнөтүн бүтүрүү процедурасы	• Позиция ачык бойдон калат. • Кардардын соода эсеби Ачык позициянын көлөмүн эске алуу менен учурдагы баа менен Базалык активдин кийинки баанын ортосундагы айырмага эквиваленттүү сумма менен автоматтык түрдө толукталат же ошол сумма чегерилет.
Аткаруу өзгөчөлүктөрү	Соода операциясынын аткаруу баасы түздөн-түз ушундай операцияны жүзөгө ашыруу учурунда болгон ликвиддүүлүккө көз каранды, бул бир эле учурда аткарылган ар кандай өлчөмдөгү операциялар үчүн аткаруу баалары ар кандай болушуна алып келиши мүмкүн, ал эми аткаруу баасы Баа агымында болбошу мүмкүн.
Күтүүдөгү ордерлерди жайгаштыруу өзгөчөлүктөрү	• Позицияны ачууда да, жабууда да Ордерди колдонуу мүмкүнчүлүгү бар; • Ордер жайгаштырыла турган рынок деңгээлинен минималдуу аралык сатып алуу Ордери үчүн учурдагы Аск

		баасынын жана сатуу Ордерлери үчүн Бид баасынын негизинде эсептелет.
Күтүүдөгү ордерлерди аткаруу процесси		Ордерлер төмөнкү учурларда аткаруу үчүн кезекке коюлат: • Эгер Баа агымында көрсөтүлүп жаткан Бид баасы Ордерде көрсөтүлгөн баага барабар же андан аз болуп калса, Stop (Stop Loss) сатуу ордери аткаруу үчүн кезекке коюлат. Мындай учурда Ордер аткаруу кезегине коюлгандан кийин биринчи жеткиликтүү баа боюнча аткарылат. • Эгер Баа агымында көрсөтүлүп жаткан Аск баасы ордерде көрсөтүлгөн баага барабар же андан көп болуп калса, Stop (Stop Loss) сатып алуу Ордери аткаруу үчүн кезекке коюлат. Мындай учурда Ордер аткаруу кезегине коюлгандан кийин биринчи жеткиликтүү баа боюнча аткарылат. • Эгер Баа агымында көрсөтүлүп жаткан Бид баасы ордерде көрсөтүлгөн баага барабар же андан көп болуп калса, Limit (Take Profit) сатуу Ордери аткаруу үчүн кезекке коюлат. Аткаруу суралган баада же андан төмөн болушу мүмкүн. • Эгер Баа агымында көрсөтүлүп жаткан Аск баасы Ордерде көрсөтүлгөн баага барабар же андан аз болуп калса, Limit (Take Profit) сатып алуу Ордери аткаруу үчүн кезекке коюлат. Аткаруу суралган баада же андан жогору баада болушу мүмкүн.
Гэпте Күтүлүп жаткан ордерлердин аткарылышы		• Эгер Гэп болсо жана бул курал үчүн ачыла турган бир нече Күтүүдөгү ордер болсо, алардын аткаруу баасы баанын өзгөрүү диапазонунун чегинде болсо, Күтүүдөгү ордер билеттин номеринин өсүү тартибинде аткарылат. • Эгерде Куралдын баасы кескин өзгөрүп, учурдагы баа мурунку баадан бир нече (ондогон) пунктка («Гэп») айырмаланса жана Кардар тарабынан бул Курал боюнча ачуу жана жабуу (Take Profit) үчүн коюлган күтүлүп жаткан Ордерлер бар болсо, алардын аткаруу баалары баанын өзгөрүү диапазонунда жайгашса, анда күтүлүп жаткан Ачылган ордер аткарылат, ал эми күтүлүп жаткан Жабуу ордери өчүрүлөт.
Белгилүү бир Позиция үчүн Каржы натыйжасын эсептөө формуласы		$PL = V \times (Rc - Ro) \times X$ мында: PL – Соода операциясынын Каржы натыйжасы; V – Куралдын өлчөө бирдиктериндеги позициясынын көлөмү; Ro – Ачык позициянын котировкасы; Rc – Жабык позициянын котировкасы; X – Эсеп валютасындагы позицияны жабуу учурундагы котировка валютасындагы Куралдын мааниси. Оң Каржы натыйжасы Кардар үчүн пайданы, терс болсо - жоготууну билдирет.
Акциялар боюнча CFD боюнча		Кардардын ар кандай Ачык позициялары үчүн (позиция мурдагы дивиденддер күнүнө чейин ачылышы керек) акциялар боюнча CFD дивидендди алуу датасына, ал юридикалык жактын

дивиденддерди төлөө эрежеси	жетекчилиги (акциялардын эмитентинин) тарабынан аныкталат жана тиешелүү компаниянын расмий сайтында алдын ала жарыяланат. Дивиденддердин бүткүл суммасы бир жуманын ичинде Кардардын Соода эсебине чегерилет (Узак позицияда) же Соода эсебинен (Кыска позицияда) алынат. Сумма бул формула боюнча эсептелет: $Sd = Q \times D$ мында: Sd – Дивиденддердин жалпы суммасы; Q – Акциялардын саны; D – Ар бир акцияга дивиденддердин суммасы.
SWAP аткаруу процедурасы	• SWAP Гринвич GMT убактысы боюнча саат 21:00 өткөрүлөт. • Комиссия учурдагы Каржы натыйжасынан алынат/каторулат. Комиссиянын суммасы Компаниянын Вебсайтында көрсөтүлгөн жана анын Соода серверлеринде жайгаштырылат. Соода сервериндеги маалымат кандайдыр бир дал келбестиктер болгон учурда артыкчылыкка ээ болот. • Иш күндөрүнүн биринде (куралга жараша) комиссия үч эсе көбөйөт. Толук маалыматты компаниянын Вебсайтынан тапса болот.
Хежирлөө (бөгөттөө) шарттары	100% же андан көп Маржа деңгээлинде мүмкүн.
Кирешелүү эмес Соода операциялары үчүн комиссияны кайтаруу	Жок
Леверидж колдонуу өзгөчөлүктөрү	Ар кандай куралдар үчүн леверидж колдонуунун өзгөчөлүктөрү Компаниянын Вебсайтында көрсөтүлгөн.
Жана башка	• Ар жума күнү Соода күнү аяктаганга бир саат калганда, жаңы жана учурдагы Ачык позициялар үчүн максималдуу насыя чеги 1: 200 чейин төмөндөйт жана Stop Out деңгээли 0% өзгөрөт. • Маржа Деңгээли 100% (жүз пайыз) барабар болгондо же андан аз болгондо, Кардар өзүнүн Соода эсебине кошумча каражаттарды которуу же Ачык позициялардын көлөмүн азайтуу жолу менен бул көрсөткүчтү көбөйтүүсү керек. Болбосо, Компания Кардардын эсебиндеги Позицияларды жабууга укуктуу.

12. METATRADER 5 СООДА ПЛАТФОРМАСЫНДА СООДА ОПЕРАЦИЯЛАРЫН АТКАРУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

Соода платформасында графиктерди түзүү	Каалаган убакта Бид боюнча мыкты баалар.
Курал боюнча Ачык позициянын көлөмүн өзгөртүү	Ошол эле Курал менен бир эле же карама-каршы багытта кошумча позицияны ачуу менен.
Жеткиликтүү котировка режимдери (аткаруу түрлөрү)	- CFD куралдары үчүн: Рыноктук аткаруу (иш жүзүндөгү баада аткаруу). - Тандалган соода эсебинин түрүнө жараша Spot куралдары үчүн: Заматта аткаруу же рынок аткаруусу. Кардар ар кандай Куралдар үчүн аткаруу түрлөрүн тандай албайт.
Stop Out деңгээлине жеткенде Позицияларды милдеттүү түрдө жабуунун жол-жобосу	- Позициялар Кардардын көрсөтмөлөрүн аткаруу менен бир убакта артыкчылык иретте жабылат. - Учурдагы эң чоң жоготууга ээ болгон позиция кезекте биринчи орунга коюлат. - Рынок аткаруусу менен эсептери үчүн Stop Out деңгээли 50% деңгээлинде белгиленген. - Дароо аткарылуучу эсептери үчүн Stop Out деңгээли 50% даражасында коюлган.
CFD куралынын мөөнөтүн бүтүрүү процедурасы	- Позиция ачык бойдон калат. - Кардардын соода эсеби Ачык позициянын көлөмүн эске алуу менен учурдагы баа менен Базалык активдин кийинки баанын ортосундагы айырмага эквиваленттүү сумма менен автоматтык түрдө толукталат же ошол сумма чегерилет.
Күтүүдөгү ордерлерди жайгаштыруу өзгөчөлүктөрү	- Позицияны ачууда да, жабууда да Ордерди колдонуу мүмкүнчүлүгү бар. - Ордер жайгаштырыла турган рынок деңгээлинен минималдуу аралык сатып алуу Ордери үчүн учурдагы Аск баасынын жана сатуу Ордерлери үчүн Бид баасынын негизинде эсептелет.
Күтүүдөгү ордерлерди аткаруу процесси	Спред менен Соода операцияларын аткарууну камтыган Соода платформаларынын түрлөрү үчүн Ордерлер кийинки аткаруу үчүн төмөнкү учурларда кезекке коюлат: - Эгер Баа агымында көрсөтүлүп жаткан Бид баасы Ордерде көрсөтүлгөн баага барабар же андан аз болуп калса, Stop (Stop Loss) сатуу ордери аткаруу үчүн кезекке коюлат. Мындай учурда Ордер аткаруу кезегине коюлгандан кийин биринчи жеткиликтүү баа боюнча аткарылат. - Эгер Баа агымында көрсөтүлүп жаткан Аск баасы ордерде көрсөтүлгөн баага барабар же андан көп болуп калса, Stop

	(Stop Loss) сатып алуу Ордери аткаруу үчүн кезекке коюлат. Мындай учурда Ордер аткаруу кезегине коюлгандан кийин биринчи жеткиликтүү баа боюнча аткарылат. - Эгер Баа агымында көрсөтүлүп жаткан Бид баасы ордерде көрсөтүлгөн баага барабар же андан көп болуп калса, Limit (Take Profit) сатуу Ордери аткаруу үчүн кезекке коюлат. Аткаруу суралган баада же андан төмөн баада болушу мүмкүн. - Эгер Баа агымында көрсөтүлүп жаткан Аск баасы Ордерде көрсөтүлгөн баага барабар же андан аз болуп калса, Limit (Take Profit) сатып алуу Ордери аткаруу үчүн кезекке коюлат. Аткаруу суралган баада же андан жогору баада болушу мүмкүн.
Гэпте Күтүлүп жаткан ордерлердин аткарылышы	- Эгер боштук болсо жана бул курал үчүн ачыла турган бир нече күтүүдөгү ордер болсо, алардын аткаруу баасы баанын өзгөрүү диапозонунун чегинде болсо, күтүүдөгү ордер билеттин номеринин өсүү тартибинде аткарылат. - Эгерде Куралдын баасы кескин өзгөрүп, учурдагы баа мурунку баадан бир нече (ондогон) пунктка («Гэп») айырмаланса жана Кардар тарабынан бул Курал боюнча ачуу жана жабуу (Take Profit) үчүн коюлган күтүлүп жаткан Ордерлер бар болсо, алардын аткаруу баалары баанын өзгөрүү диапозонунда жайгашса, анда күтүлүп жаткан Ачылган ордер аткарылат, ал эми күтүлүп жаткан Жабуу ордери өчүрүлөт.
Белгилүү бир Позиция үчүн Каржы натыйжасын эсептөө формуласы	$PL = V \times (Rc - Ro) \times X$ мында: PL – Соода операциясынын Каржы натыйжасы; V – Куралдын өлчөө бирдиктериндеги позициясынын көлөмү; Ro – Ачык позициянын котировкасы; Rc – Жабык позициянын котировкасы; X – Позицияны жабуу учуруна карата цитата валютасындагы куралдын наркы АКШ долларында. Оң Каржы натыйжасы Кардар үчүн пайданы, терс болсо - жоготууну билдирет.
Акциялар боюнча CFD боюнча дивиденддерди төлөө эрежеси	Кардардын ар кандай Ачык позициялары үчүн (позиция мурдагы дивиденддер күнүнө чейин ачылышы керек) акциялар боюнча CFD дивидендди алуу датасына, ал юридикалык жактын жетекчилиги (акциялардын эмитентинин) тарабынан аныкталат жана тиешелүү компаниянын расмий сайтында алдын ала жарыяланат. Дивиденддердин бүткүл суммасы бир жуманын ичинде Кардардын Соода эсебине чегерилет (Узак позицияда) же Соода эсебинен (Кыска позицияда) алынат. Сумма бул формула боюнча эсептелет: $Sd = Q \times D$ мында: Sd – Дивиденддердин жалпы суммасы; Q – Акциялардын саны; D – Ар бир акцияга дивиденддердин суммасы.

SWAP аткаруу процедурасы	• SWAP Гринвич GMT убактысы боюнча саат 21:00 өткөрүлөт. • Комиссия учурдагы Каржы натыйжасынан алынат/каторулат. Комиссиянын суммасы Компаниянын Вебсайтында көрсөтүлгөн жана анын Соода серверлеринде жайгаштырылат. Соода сервериндеги маалымат кандайдыр бир дал келбестиктер болгон учурда артыкчылыкка ээ болот. • Иш күндөрүнүн биринде (куралга жараша) комиссия үч эсе көбөйөт. Толук маалыматты компаниянын Вебсайтынан тапса болот.
Хежирлөө (бөгөттөө) шарттары	100% же андан көп Маржа деңгээлинде мүмкүн.
Кирешелүү эмес Соода операциялары үчүн комиссияны кайтаруу	Жок
Леверидж колдонуу өзгөчөлүктөрү	Ар кандай куралдар үчүн леверидж колдонуунун өзгөчөлүктөрү Компаниянын Вебсайтында көрсөтүлгөн.
Жана башка	• Маржа Деңгээли 100% (жүз пайыз) барабар болгондо же андан аз болгондо, Кардар өзүнүн Соода эсебине кошумча каражаттарды которуу же Ачык позициялардын көлөмүн азайтуу жолу менен бул көрсөткүчтү көбөйтүүсү керек. Болбосо, Компания Кардардын эсебиндеги Позицияларды жабууга укуктуу.